

Ош Мамлекеттик  
Университети  
ТЕОЛОГИЯ  
ФАКУЛЬТЕТИНИН  
ИЛМИЙ ЖУРНАЛЫ  
12- саны, 2007, с.127-133.

## Сарахсинин өмүр таржымалы жана чыгармалары жөнүндө кыскача эскертуулөр

**Жозеф Шахт**

**Которгон: Абдулазиз, КАЛБЕРДИЕВ**

**Аспирант; ОшМУ Теология Факультети**

Шамсул Аимма ас-Сарахси хижрий 483 жылында дүйнөдөн кайткан. Анкара университетинин теология факультети 1964-жылдын 15-апрелинде исламий жылнаманын эсеби менен анын дүйнөдөн кайткандыгынын 900 жылдыгын салтанаттуу түрдө белгиледи. Төмөндөгү эскерүү жана эскертуулөр ошол учурдан пайдаланып сунушталган докладдын негизинде кайрадан толукталып берилүүдө.

Сарахси, Бухарада шамсул аимма Абдулазиз аль-Хулваниден таалим алган. Тарбиячысынын өлүмүнөн кийин анын лакабы Сарахси деп атала баштаган. Ошондой эле анын шайхулислам ас-Сүгди атында мугалими да болгон. Сарахси замандаштары арасында белгилүү жана атак данкы жогору болгон. Ал өзүнүн туулуп өскөн жеринде Имам Абу Бакир Мухаммед ибн Ибрахим аль-Хасиринин, Бухараны бир канча жыл башкарған аалым уруу катары белгилүү болгон Бану Мааза, тактап айтканда Али Бурхандын куруучусу Бурханул-Аимма Абдулазиз ибн Умар ибн Маазанын, Хидаянын автору аль-Маргинанин таятасы Абу Хафс Умар ибн Хабибитин жана Кадыхандын чон атасы Махмуд ибн Абдулазиз аль-Узжандинин тарбиячысы катары да таанымал. Ошондуктан Сарахси өз доорунда Ханафи мазхабынын борбору болгон Орто Азиядагы атактуу Ханафи аалымдарынын белгилүүлөрүнөн бири.

Анын белгилүү чыгармалары төмөнкүлөр: Китабул-Мабсүт, Китабул-Усул, Шархус-Сирил-Кабир (бул кыскартууну Сарахси өзү колдонгон), Нукату Зиядатиз-Зиядат, Шарху Мухтасарит-Тахави. Жогоруда аты аталаң чыгармалардын алгачкы учү катары менен белгилүү убакыттар арасында жазылган. Бирок Сарахси Мабсүттү жазып жатып чыгармасындағы ырааттуулукту баптар арасында системалуу түрдө бере алган эмес. Мисалы: 466 жыларынан 14-Рабиулахир датасын биз Китабул-Ма'аакылда кездештире

алабыз. (XXVII Том, 124, Мисир) Ошондой эле толуктама бөлүмдердүн бири болгон Китабул-Радаа (XXX том, 287)нын башында 477 жылдын 12-жамазиялахир датасын да жолуктурууга болот. Ушундан улам дээрлик бардык аалымдар тарабынан баалантган бул зор эмгектин ондон биринин басымдуу бөлүгүнүн аягына чыгуусу үчүн 11 жылдык убакыт көп деп саналат. Муну менен катар Китабул-Усулдун баш сөзу, 479 жылдын Шаввал айынын ақыркы күндөрү жазылгандыгы да белгиленген. Сарахси болсо Мабсүттү аяктаган сон гана Китабул-Усулду жазып баштагандыгын баяндаган. Мындан төмөндөгү жыйынтыкты чыгарууга болот: Сарахси Мукаадиманы кийинки убакыттарда кошуп жазган деп болжолдосок – бул жалгыз вариантында Китабул-Усулдун аягына чыгышы үчүн болгону бир жарым жыл гана сарпталышы керек болууда. Шархус-Сиярил-Кабир, ушул эле китеттин аягындағы Сарахсинин сөздөрүнө караганда 480-жылдын 3-жамазиялаввал айында аяктаган. Бул да эмгектин бир жарым жылдын ичинде сонуна чыккандастыгын көрсөтүүдө. Ылдыйда белгиленгендай, оор шарттар алдында мындай зор эмгекти калемге алып, аны аз убакыттын ичинде аяктоо алкышка татаарлык иш.

Белгилүү Ханафи аалымы аль-Хакимуш-Шахийд аль-Марвазий Каафи аттуу чыгармасын, Шайбанинин негизги эмгектеринин уюткулуу жерлеринен чыгарып аны окуучуларына женил жана түшүнүктүү болуусу үчүн күч-аракеттерин жумшаган. Мына ошондуктан бул эмгектин эмне үчүн аль-Мухтасар деген ат менен таанылгандыгы да ачык көрүнүүдө. Бул эмгектин жаралышынан 150 жыл кийин Сарахси да окуучулардын фикхга карата көнүлсүзлүктөрүн байкаган. Эгер биз Сарахсинин Мукаадимасин көнүл кооп окуй турган болсок, анда ошол мезгилде Орто Азияда фикх кризисинин бар экендине күбө болобуз. Сарахси бул кризистин үч себебинин бар экендине ишнеген:

1. Окуучулардагы аракетсиздик,
2. Фикх үчүн маанилуу болбогон жыйынтык алып келген маселелердин илимпоздор тарабынан ашыкча, майда-барат жана керексиз иштелиши,
3. Кээ бир илимпоздун укуктук аныктамалардын ордуна философиялык терминдерди колдонушу.

Жогорудагы себептердин биринчиси биз үчүн негизги аныктоочу жана белгилөөчү себеп боло албайт. Ал эми экинчи жана үчүнчү себеп, фикх таалиминин терс тарапка алып баруучу эки багыттын ортосунда калгандыгын көрсөтүп турат. Ошондуктан Сарахси, негизинен көпчүлүк тарабынан кабылданган жана ишеничтүү ой-пикирлөргө таянуу менен жогоруда аты аталган Мабсүттү кыскача ачыктоочу баяндамасын жазууну да максат койгон.

Сарахси Мабсүттүн бир канча балтарынын сонунда жазган жыйынтыктоочу сөздөрүндө, ачыктамаларынын салтка ылайыктуу бекем жана сүннөткө (эсер) таянып жазгандыгын баса белгилейт. (мисалы: VII том, 59, X

том, 144, XII том, 108, XXX том, 244) Ал өз әмгегинде кыска жана нускалуулукту да негизги максаттарынын бири деп эсептеген. (Мабсүт, IV том, 192, *بِاُوْجَزِ الْعَبَارَةِ وَاسْهَلَ بِإِلَامِ الْمَعْنَى*; Усул, мүкаддима, *بِاُكْدِ اشْتَارَةِ وَاسْهَلِ عَبَارَةِ*)

Муну Мабсүттүн азыркы тексти менен салыштыруу кыйын иш. Негизи ал, мазхабтин алгачкы атактуу өкүлдөрүнүн доктриналары жана алардын бекем далилдери жөнүндө туура маалыматтарды камтыйт. Бирок анын негизги өзгөчөлүгү, тышкардан айтылган, белгиленген жана субъективдуу далилдер менен турдуу көз караштарды жада калса үстүртөн караплан пикирлерди да кенири колдонушунда. Ошондуктан Сарахси тарыхтын негизги каармандарынын бири. Анткени анын чыгармасы, мазхабтин доктриналарынын түптөлүшу жана анын акыйкаттуулугунун далилдери менен гана алек болбостон, түрдүү пикирлерди объективдуу чагылдырып анализдей алган алгачкы зор эмгектердин бири. Башкача айтканда, бул чыгармалардын өзгөчөлүгү философиялык мазмунда болуп, автору да, маселени бул өнүттө караган башка Ханафи мазхабиндеги аалымдардын алгачкы өрнөгү. Мабсүт, Хакими Марвазийдин «Мухтасарынын» үстүндө иштелген мазмундуу өзөк. Муну менен катар Сарахси, Мухтасардын аалым Шайбанинин чыгармаларынын үстүндө иштелген ачыктама экендигинин да билген. Себеби бул жөнүндө ал Мабсүттуу аяктагандан кийин жазган Китабул-Усулдун баш сезүндө төмөнкү сөздөрдү калтырып кеткен:

فَذَلِكَ الَّذِي دَعَانِي إِلَى اِمْلَاءِ شَرْحٍ فِي الْكِتَابِ الَّتِي صَنَفَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسْنِ رَحْمَهُ  
الله باكِد اشارة واسهل عباره ولما انتهي المقصود من ذلك رأيت من الصواب ان اiben  
للمقتسبين اصول ما بنىت عليها شرح الكتاب الخ.

Сарахсинин кыска жашоо таржымалын өзүнүн чыгармаларындан да гана эмес, Ибн Фадлилахил-Умерий(өлүмү: 749)дин Масаликил-Абсар аттуу китебинен да кездештируүгө болот. Бул чыгарманы мен үчүн Профессор М. Хамидуллах, Аясофия китепканасындағы жазмасынан көбөйтүп жиберген. Ошондой зле, Сарахси жөнүндөгү маалыматтар, Абдулкадир ибн Мухаммеддин (өлүмү: 775) аль-Жавахирил-Мудий аттуу эмгегинде, Ибн Кутлубуганын (өлүмү: 878) Таажут-Таражим, Махмуд ибн Сүлейман аль-Кафавийдин (өлүмү: 990) чыгармасына таянган жана кошумча маалыматтарды берген Мухаммед Абдулхай аль-Лакнавийдин (өлүмү: 1304) аль-Фаваидул-Баахия жана ат-Тамимий аль-Газзийдин (өлүмү: 1099) Табакат аттуу эмгектеринде да бар. Доктор Салахуддин Мунажжид, Шархус-Сиярил-Кабирдин өзү жетектеген жаны басмасынын киришүү бөлүмүндө да жогорку маалыматтарды берген. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе аты аталган эмгектердин баары Сарахсинин жашаган доорунан кыйла мезгилден кийин жазылган.

Сарахсинин жашоосуна байланышкан жалгыз жана негиздүү окуя, анын узун убакыт бою Өзгөн шаарында зынданда жаткандыгы. Бул зындандык жашоо хијрый 466-жыл же андан да мурунку жылдан тартып 480-жылга

чейинки мезгилди камтыған. Сарахсинин мындаи жашоо тартышынын анык себеби анын курч сөздүгү менен байланыштырылат. Сарахсинин өмүр таржымалың жазгандардың пикирлерине таянсак, анда ал берген насаат сынар сөзүндөн улам зынданга түшкөн (арапча текст, Агарça metin). Ошондой эле анын зындандық жашоосунун себеби, балдарынын энелерин кызматчылары менен үйлөндурууну каалаган падышаны сынга алганы учун деп да айтылат. Бирок, бул окуяда биринчиден падыша, Сарахсинин сын-пикирин туура деп баалаган. Муну окуянын өзү белгилеп кетет. Экинчиден болсо, Сарахсинин өмүр баянын жазгандардың ичинен Фаддиллах аль-Умерий, бул окуянын Сарахми зындандан чыккандан кийин гана болгондугун жазган. Ошондуктан айтылган окуя аз да болсо, күмөндүлүктү жана ыктымалсыздыкты жаратууда. Себеби: Сарахсиден башка аалымдар, падышанын чечимдеринин тууралыгын тастыктап берүүлөрү мүмкүн болгондой Сарахсинин айкандары эч итибарга алынбашы да мүмкүн.

Сарахси душмандарынын чагымдарынан улам зынданда жаткан. Ал өзүнүн, Шархус-Сиярил-Кабир деген китебинин аягында бул жөнүндө азын оолак сез козгойт: ал жолунан адашкан адам катары аларга карғыш айтып адамдык сапатынан ажыраган макулук сымал экендиктерин белгилеп өтөт. (айта кетчу нерсе, бул маанилүү фразалар проблеманын талданып чечилишинде эч ким тарабынан колдонулган эмес). Ал мындаи дейт:

**لما انتهى شرح السير الكبير باملاء من العبد المذنب الفقر المبلى  
بالهجرة الحصير المحبوس من حجه السلطان الخطير بأغراء كل زنديق حقير  
وتلبيس متبع الهوى الاشير التابع لحكم السيئ التدبير فقد عفهم الله بالتدبير  
وجعلهم عبرة الكبير والصغر فالشكر لمولانا نعم المولى ونعم النصير**

«Бардык мээси жок жолунан адашкан чагымчылардын ушак-чагымдары, жаман ой-тилектерди максат койгон коркунчутуу адамдардын жана алардын тузактарынан улам, туулуп өскен мекенинен айдалып урматтуу падыша тарабынан зынданга түшкөн күнөөкөр кулдун кол жазмасы менен Шархус-Сиярил-Кабир сонуна чыкты. Алла аларга карғыш буйруп чон-кичине баарына үлгү кылсын. Абдан жакшы дос жана жардам берүүчү Алла таалабызга шүгүр.»

Сарахсинин зындандық жашоосунун себеби, фикхи эмес, илахият (теология) маселелери жөнүндөгү тартышуудан улам болсо керек. Анткен менен бул себептин төркүнүн биз анык билбейбиз. Жалгыз илахиятка байланыштуу талаш-тартышууну айтылган сөздөрдүн уландысынан билүүгө болот. Сарахси зындандан чыккандан кийин баш-баанек таап жашап калган суннит адамдары бул чындыкты тастыктап берүүдө. Мындаи делет:

**فقد كان الافتتاح باز جند في آخر أيام المحن عند هبوب نسيم النعمة  
وال تمام عند ذهاب الظلام وإنجلاء الغمام وانشراق الأيام بمر غياب مترغ أهل  
الحق واليقين في دار الإمام سيف الدين أبي الله حماد للمسلميين وأحيا  
بقائه طريقة الماضين**

«Бул китеттин жазылышы, түшүктүү күндөрдүн сонунда Өзгөндө башталды. Аягы болсо, ырыссы-кут шамалы соккон, карангылык кетип, булаттар таралып, күн жаркыраган учурда чындык жана акыйкат калкы жашаган Маргаланда, Имам Сайфуддиндин үйүндө сонуна чыкты. Алла аны мусулмандарга багыштасын. Өткөн-кеткендердин туура жолунан адаштырабасын.»

Мына ошондуктан, Мабсуттагы фразаларды тар мааниде ачыктоого аракет кылуу жана аларга Сунниттиктиң баяндары менен Мутезиленин тен тайлашуусу катары баа берүүгө ақылуубуз. Сарахси бул жерде өзү жөнүндө, чыр-чатактан алыс (Х том, 50), кара кылды как жарган калыстыкты жана чындыкты сүйлөгөн адам болгондуктан абакка түшкөн деген сөздөрүн (البري) (X том, 144) же болбосо «ортодогу жасалма-жалгандарды тазалоону каалаган жана ушул себептен улам түрмөгө камалган» (المتّمس لرْفِ الْبَاطِلِ الْمُوْضُوعُ الْمُنْفِي لِاجْلِ الْمُحْسُورِ) (XII том, 108) деген фразаларды колдонууда. Өкмөт жана аалымдар арасында болуп, Суннит жана Мутезиле терминдеринин айланасында дуу которулгон талаштартышуулар, Каражаниттер доорунда да тез тез болуп турган. Сарахси да бул доордо жана бул падышачылыктын мезгилинде жашаган. (салыштыр: W. Barthold, Turkestan down to the Mongol Invasion, 310-11, 313, 316-18, 320)

Кандай болсо да, Сарахси өзү, Мабсуттун Китабул-Икрар (*kitabu'l-İqrar*, في موضع الاشارة) бөлүмүнүн сонунда айткандай, ал башка жөнөкөй күнөөкөр адамдар менен бирге зынданда болгон (мында комбинацияны Бухарадан азыркы күндө да кездештируүгө болот). Бирок бул жерде айта кете турган нерсе, мында Фадуллах аль-Умерийден баштап Сарахсинин өмүр-баянын жазгандардын чыгармаларындағы мааламаттарды тастыктай турган эч бир кенири маалымат жок. Баяндалган окуяга карай турган болсок, Сарахси жердин алдында зынданда жаткан жана окуучулары зынданын айланасында отуруп мугалиминин көрсөтмөлөрүн так аткарып жазып турушкан. Сарахси Мабсутту окуучуларына жаздырып жатканда эч бир китең-кагазга карабай, аны өзүнү жаттоосу боюнча оозеки айтып берип турган. Автор зор эмгегинин түрдүү бөлүмдөрүнүн аягында ар кыл шилтемелер жана терен маанилүү сөздөр менен өзүнүн абактык жашоосун, ошондой эле бул запкыдан кутула тургандыгын чагылдырып сүрөттөп берип турган. Бирок ал зындан жана ага жакын маанини түюнтурган эч бир сөз колдонгон эмес. Буга мисал катары: анын хижрий 477 жылы Китабул-Усулду жаздыра баштаган мезгилде, өзүнүн Өзгөн шаарындағы чептин бир тарабында жашап жаткандыгын шилтеп айтып кетет. Ошондой эле Мабсуттун башында, абактык жашоосунда өзүнө жардам берип турган жакын достору жөнүндө да азын-оолак сөз козгойт. بعض الخواص من اصحابي زمن حبسى حين سادونى لأنسى

айтылган сөзгө караганда Сарахсинин абактык жашоосундагы шарттар, күн өткөн сайын женилдеп турган. Бирок Мабсутту жазышы учун досторунун ага берген насааты абактын алгачки жылдарына туура келет. Анын зынданык жашоосунун жакшыра баштаганыдыгын, өзү да Китабул-Вакаланын сонунда

шилтеп өтөт. Бул шилтеме басма нускада (XIX том, 160) белгиленбей кетсе да, кол жазмада ачык баяндалған. Профессор Хамидуллах муны копиялап мага жөнөткөн. Сарахси мындан дейт, «аны, кыйынчылык жери болгон абактан кутулуну, эркин жана боштондукуту каалаган адам жаздырган» **املاء المتخلص من السجن موضع الملالة المنتظر ل تمام الفرج**

Мабсүт, Китабул-Усул жана Шархус-Сирил-Кабирде, Сарахсинин колдонгон «амла» (املاء) сөзү адабий баяндаманын белгилүү методу катары болсо керек. Мындан усул менен окуучу же окуучулар, устатынын айткандарын кагазга түшүрүшөт. Бирок мугалим муны даярдап жатып албette китептерге кайрылат. Бул нерсе Сарахсинин абактык жылдарына да тиешелүү. Анткени Кутлубуга, Сарахси зындандан чыккандан кийин, Маргаландын падышасы Амир Хасандын сарайынын бир бөлмөсүндө Шархус-Сирил-Кабирди аяктаган деп эскерет. Сарахси учун Имам Шафинин билген хадистеринен 40 эсे көп хадис жаттаган деп айтылган сөздөр күмөндүү болсо да, анын эсine сактоо жөндөмдүүлүгү жогору экендиги шексиз. Бул, биздин темага байланыштуу болбогонунан улам үстүндө турруунун кажети жок. Бирок белгилей кетчү нерсе, Сарахсиге өзүнүн китепканасындағы китептерди колдонууга тыюу салынган. Бул жөнүндө Мабсүттагы буюу бөлүмүндө ал мындан дейт, «عَيْ بُلُغُهُ، بَالَا بَكَرَرَاجَهُ كَيْتَهُرَدِيْرِيْ كَوْلُونُوْغَهُ تَيْمَنُوْغَهُ سَالِنْجَانُوْغَهُ آدَمَ» (**المنوع عن الاهل والولد والكتاب المجمع**) (XII том, 108). Профессор Хамидуллах мага, аль-Китаб сөзүнүн ордуна Кутлубуганын басма нускасында «иктисаб» сөзүнүн жазылышын катар деп эскерткен. Флугелдин басмасындағы эскертуулергө кара!). Анын Китабул-Касб (XXX, 224)тин башындағы (**على حسب الطاقة وقدر الفاقة**) «**كُوچ** жеткен, бирок жокчулук жемелеген мүмкүнчүлүк өлчөмүндө» деген сөздөрү соз болуп жаткан жагдайды тастыктап жатса керек. Бирок бир канча жыл мурун, Мабсүттагы Китабул-Хиял бөлүмү менен аль-Хакимуш-Шахиддин Мухтасарынын текстин Шайбанинин чыгармасынын оригиналы менен салыштырып, мындан төмөндөгүдөй тыянак чыгардым: Сарахсинин тексти түрдүү адабияттардын синтезделишинин жыйынтыгы же болбосо жатка айтылган жаздыруунун натыйжасы эмес. Жок дегенде окуучулары Сарахсиге Мухтасардын текстин окуп берүүлөрү мүмкүн болгондой эле –бул жаздыруу учурунда аткарылган нормалдуу корунуш-башка бир топ тексттерди да окуп берүүлору ыктымал.

480-жылы абактан биротоло бошогон Сарахси Маргаланга барат жана ал жерде өзү белгилегендей Шархус-Сирил-Кабирди жазып бүтүргөн.

(**في دار الإمام سيف الدين أبي الله حماد للمسلمين واحيا بيقائه طريقة الماضيين**) китептин жазылышы Имам Сайфуддиндин үйүндө аяктаган. Алла аны мусулмандарга багыштасын. Откөн-кеткендердин туура жолунан адаштырбасын) (жогоруда бар!) Сарахсинин окуучулары тарабынан жазылган бир эскертуү да муны فنهى به الى دار الإمام سيف الدين بن ابراهيم بن اسحاق بن اسماعيل فاراد شمس (**الانمة ان يتم الكتاب فليبدأ الخ.**) (Имам Сайфуддин ибн Ибрахим ибн Исхак ибн

Исмаилдин үйүндө конок болду. Шамсул-Аимма китебин бүтүрүүнү чечти жана жаза баштады...уландысы)

Булар Индиядагы басылышында учураган сөздөр. Профессор Хамидуллахтын мага билдирген маалыматына караганда, бир кол жазма нускасында төмөндөгүдөй деп баяналат: **«فالتّمِسُ الْأَنْمَةَ إِنْ يَتَمُّمُ الْكِتَابُ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ دَارَ سَارَاحَسِيدَنَ كَيْتَبَتِي أَيْغَانَا چَيْغَارَوْوُسُونَ ئَتْعَنْشَتْتُ»**. Сарахсинин белгилүү окуучусу Хаасиригин нускасында да:

**والتمس الشیخ الامام الزاهد سیف الدین والفقهاء كلهم من الشیخ الامام الاجل الزاهد امام  
الانمۃ وصدر الانمۃ ان يتم الخ.**

(Заахит Амир Сайфуддин жана башка фикхчылар, имамдардын имамы жана үммәттүн белгилүүсү Сарахсиден китебин аягына чыгаруусун суралышты) деп айтылат.

Бул сөздөр, Ибн Кутлубуга жана кийинки жылдардагы биография жазуучуларынын айткандарына карама-каршы келгендей туюлууда. Анткени алар, Амир Хасан, Сарахсиге меймандостуғун көрсөтсө, Сарахси да Амирдин хан сарайында өз эмгегин аяктаган деп айтышат. (бул жерде «Сайфуддин»ден башка Хасан деген аттын айтылып жатышына көнүл бурсак –еки ат бир адамга тиешелүү эмес болсо- акыркы айтылган сөздүн бир топ эркин маалыматтарды ташыгандыгына күбө болобуз). Чындыгында мен да бул карама-каршылыктын бар экендигине ишенем. Анткени амир сөзүнүн имам сөзү менен алмаштырылып колдонулушу жөнөкөй ката эмес. Хасиригин айткандарына караганда Сарахсини меймандаган адам Сайфуддин лакабындагы дин аалымы болгон. Сарахсиниң ал жөнүндө айткан сөздөрүнө таянсак, анын, тактап айтканда Сайфуддиндин диний жана илимий авторитеттөн башка саясый авторитет болуусу күмөн туудурат. Эгер окуя бул өнүттө болсо, анда Бухарада өкүм сүргөн саясый үстөмдүк менен параллель Маргаланда дагы, Сарахсинин окуучусу Ааль Бурхандын бийлигинин курулгандыгына күбө болобуз. «Кээ бир акындар ‘имам’ сөзүн ‘амир’ сөзү менен алмаштырып, аралаштырып айтышат». (Кара: Barthold, Encyclopaedia of Islam, Бурхан пунктү) Ошондуктан буга окшогон диний жана саясый лидерлер үчүн тикеден тике «амир» атын колдонгондорго тан калуунун кереги жок.

Сарахси, жашоосунун жок дегенде акыркы үч жылын эркин жана бейпил турмушта жашай алган. Бирок зынданнагы оор шарттарда мындаид көлөмдүү чыгарманы жазгандыгы адамды тан калтырбай көйбөйт. Анын аты фикх жаатында аткарыла турган ар бир изилдөө жана илимий иштерде эстелип турат. Бирок анын душмандарынын унутта калгандыгы болсо өкүнүчтүү.